

2022-жылдын 30-Ноябрь карата (аны кошо алганда)
бухгалтердик баланс боюнча
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чүй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	30-Ноябрь 2022- жыл	31-Декабрь 2021- жыл	30-Ноябрь 2021- жыл
АКТИВДЕР:			
Эсептердеги акча каражаттар жана активдер	5 807 599	2 377 642	1 950 699
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы Корреспонденттик эсеп	3 432 743	1 996 557	2 170 174
Банктардагы жана башка финансылык институттарындагы эсептер жана депо:	17 478 012	11 523 387	11 250 035
Банктарга жана башка финансылык институттарына берилген кредиттер жана аванстар	-	-	-
Баалуу кагаздарга болгон салымдар			
- Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар	2 859 802	210 431	957 939
- Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар	-	-	-
- РЕПО келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар	-	-	-
Кардарларга берилген кредиттер	13 840 589	13 056 606	11 814 952
Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган кам (резерв)	(407 699)	(344 599)	(336 928)
Кардарларга берилген кредиттер, нарксызданышын жабууга каралган камдын эсепке алынуусу менен	13 432 890	12 712 007	11 478 024
Негизги каражаттар, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	340 441	331 260	322 267
Материалдык эмес активдер, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	174 084	161 984	147 463
Пайдалануу укугу формасындагы актив, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	358 772	167 320	171 988
Башка активдер, мүмкүн болгон жоготууларга болгон резервдерди эсепке алганда	670 850	915 859	791 130
ЖАЛПЫ АКТИВДЕР	44 555 193	30 396 447	29 239 719

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ

ПАССИВДЕР:

Банктардын эсептери жана депозиттери	25 045	177 045	180 580
Кардарлардын учурдагы эсептери жана депозиттери	37 341 334	25 645 589	24 061 982
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынан тартылган каражаттар	-	66 842	69 300
Башка тартылган каражаттар	849 340	465 605	573 817
Кайтарым РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар	-	-	399 032
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	71 645	25 630	12 718
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси	34 728	25 778	25 089
Ижара боюнча милдеттенме	368 514	170 532	172 526
Башка милдеттенмелер	288 433	218 967	339 570
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	38 979 039	26 795 988	25 834 614

КАПИТАЛ:

Уставдык капитал	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Кошумча төлөнгөн капитал	1	1	1
Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу финансы инструменттеди кайра баалоо боюнча кам (резерв)	-	-	-
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	3 576 153	1 600 458	1 405 104
ЖАЛПЫ КАПИТАЛ	5 576 154	3 600 459	3 405 105
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	44 555 193	30 396 447	29 239 719

Маалымат:

Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган жөнгө салуу камдар (резервдер) (КРУБ талаптарына ылайык)	(613 004)	(394 183)	(390 684)
КРУБ талаптарына ылайык башка финансылык активдер боюнча РППУ (жөнгө салуу отчеттүүлүгү)	(5 239)	(285)	(1 077)
КРУБ талаптарына ылайык башка активдер боюнча РППУ (жөнгө салуу отчеттүүлүгү)	(263 317)	(218 695)	(239 328)
Жөнгө салуу отчеттүүлүгүнө ылайык берилген пайда	3 264 142	1 415 566	1 244 504

Башкы Менеджер

Башкы бухгалтер

Шевки Сарылар

Зульфия Джакипова

2022-жылдын 30-Ноябрь карата (аны кошо алганда)
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	30-Ноябрь 2022- жыл	31-Декабрь 2021- жыл	30-Ноябрь 2021- жыл
Пайыздык киреше	1 811 383	1 372 971	1 236 480
Пайыздык чыгаша	(426 091)	(324 922)	(297 113)
ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕРДИН НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЖОГОТУУЛАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	1 385 292	1 048 049	939 367
Пайыздык активдердин нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар	(73 836)	(10 666)	(18 850)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	1 311 456	1 037 383	920 517
Чет өлкө валютасы менен операциялардан пайда	1 629 289	355 156	316 146
Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн коммиссиондук кирешелер	1 136 576	738 805	650 893
Коммиссиондук чыгашалар	(549 596)	(385 986)	(352 394)
Башка кирешелер	6 387	61 815	22 138
ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР	2 222 656	769 790	636 783
ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР	3 534 112	1 807 173	1 557 300
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР	(1 274 061)	(1 224 881)	(1 152 528)
ПАЙДА САЛЫГЫН ЖАНА БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	2 260 051	582 292	404 772
Башка операциялардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар	(55 592)	(3 810)	(35 245)
ПАЙДА САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	2 204 459	578 482	369 527
Пайда салыгына кеткен чыгашалар	(228 764)	(59 649)	(46 048)
ТАЗА ПАЙДА	1 975 695	518 833	323 479
<i>Пайдага же чыгымга кайра классификацияланышы мүмкүн болгон статьялар</i>			
Адилет нарк боюнча кайрадан баалануучу резервдин өзгөрүүсү (Башка жыйынды киреше аркылуу баалануучу инвестициялар)			
Учурдагы мезгилдеги чыгымдар	-	(217)	(217)
Пайдада жана чыгымда таанылган күтүлүүчү кредиттик чыгымдарынын резервдеринин калыбына келтирилүүсү	-	(101)	(101)
ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	1 975 695	518 515	323 161
<i>Бир акцияга туура келген пайда, сом</i>	<i>988</i>	<i>259</i>	<i>162</i>

Маалымат:

Жөнгө салуу отчеттуулугуна ылайык таза пайда

1 848 576

449 201

278 139



Башкы директор

Башкы бухгалтер

[Signature]
Шевки Сарылар


[Signature]
Зульфия Джакипова

**2022-жылдын 30-Ноябрь карата (аны кошо алганда)
ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКТОО ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Бекитилген көрсөткүч	Ченемдин иш жүзүндөгү көрсөткүчү
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% жогору эмес	12,2%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% жогору эмес	4,4%
Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% жогору эмес	14,3%
Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15% жогору эмес	0,0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	12% кем эмес	17,4%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	6% кем эмес	11,3%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	4,5% кем эмес	11,3%
Лeverаж (K2.4)	8% кем эмес	11,9%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45% кем эмес	64,3%
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)	10% жогору эмес	-
"Кыска" ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)	10% жогору эмес	-
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)	25% кем эмес	18,6%
Баалуу металлдар түрүндөгү "узун" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.5)	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Баалуу металлдар түрүндөгү "кыска" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.6)	Колдонулбайт	Колдонулбайт

Башкы Менеджер



Башкы Бухгалтер

(Signature) Шевки Сарылар

(Signature) Зульфия Джакипова